



«Кыргызстан Эл Аралык Университети» ОИӨК КЭББМ
 Сапатты банккаруу тутуму
 531100 "Лингвистика" багыты боюнча курстардын ырааттуулугу СБТ-ИФ-2.1.12-2024
 НОУ УНПК «Международный университет Кыргызстана»
 Система менеджмента качества
 Последовательность курсов по направлению: 531100 "Лингвистика" СМК-ИФ-2.1.12-2024

БЕКТЕМИН//УТВЕРЖДЕНО
 КЭББМ КЭУ "ОИӨК"дын ректору/
 Ректор НОУ УНПК "МУК"
 т.и.ж.д.н. проф. Савченко Е.Ю.
 4 " 06 " 2024 г.

КУРСТАРДЫН ЫРААТТУУЛУГУ /ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КУРСОВ
 Багыты: 531100 Лингвистика/ Направление: 531100 Лингвистика
 Окутуунун түрү: Күндүзгү// Форма обучения: Очная
 Профили\Профиль: Котормо жана котормо таануу \Перевод и переводоведение

Дисциплиналардын аталышы// Наименование дисциплин	семестр	кредиттер\кредиты			академ сааттар\академические часы							Дисциплиналардын аталышы// Наименование дисциплин	семестр	кредиттер\кредиты			академ сааттар\академические часы							
		жума саны\кол-во недель	кредиттердин саны\количество кредитов	лекция\лекции	практ\семинар	баарлык саат\всего часов	аудитор.саат\ауд.часы	лекции	практ\семинар	СРС I	СРС			жыйынтыктоо итоговий контроль курстук иш\курсовая жабага	жума саны\кол-во недель	кредиттердин саны\количество кредитов	лекция\лекции	практ\семинар	баарлык саат\всего часов	аудитор.саат\ауд.часы	лекции	практ\семинар	СРС I	СРС
ОКУУНУН БИРИНЧИ ЖЫЛЫ/ ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ																								
Кыргыз тили жана адабияты // Кыргызский язык и литература	1	16	4	4	120	64	64	19	37			Кыргыз тили жана адабияты // Кыргызский язык и литература	2	16	4	4	120	64	64	19	37			
Орус тили //Русский язык	1	16	2	2	60	32	32	9	19			Орус тили //Русский язык	2	16	2	2	60	32	32	9	19			
Чет тили //Иностранный язык	1	16	2	2	60	32	32	9	19			Философия // Философия	2	16	4	2	120	64	32	32	19	37		
Манас таануу//Манасоведение	1	16	2	1	60	32	16	16	9	19		Чет тили //Иностранный язык	2	16	2	2	60	32	32	9	19			
Математика	1	16	2	1	60	32	16	16	9	19		"Тил таануу негиздери"// "Основы языкознания"	2	16	4	2	120	64	32	32	19	37		
Информатика	1	16	2	2	60	32	32	9	19			Энвайронментология	2	16	2	1	60	32	16	16	9	19		
Биринчи чет тилинин практикалык курсу// Практический курс первого иностранного языка	1	16	12	12	360	192	192	56	112			Биринчи чет тилинин тажрыйбалык курсу// Практический курс первого иностранного языка	2	16	8	8	240	128	128	37	75			
Тил үйрөнүп жаткан өлкөлөрдүн маданияты жана тарыхы // История и культура страны изучаемого языка	1	16	4	2	120	64	32	32	17	35		Байыркы классикалык тилдер // Древние классические языки	2	16	2	2	60	32	32	9	19			
Дене тарбия//Физическая культура	1	16	x									Фонетика теориясы // Теория фонетики	2	16	2	1	60	32	16	16	9	19		
ЖЫЙЫНТЫГЫ/ИТОГО	1	16	30	4	26	900	480	64	416	138	278	ЖЫЙЫНТЫГЫ/ИТОГО	2	16	30	6	24	900	480	96	384	140	280	
Өздүк өнүгүү программасы// Программа личностного роста 1- модуль	1	16	2	2	30	32	32	9	19			Дене тарбия//Физическая культура	2	16	x									
												Өздүк өнүгүү программасы// Программа личностного роста 2-модуль	2	16	2	2	30	32	32	9	19			

ОКУУНУН ЭКИНЧИ ЖЫЛЫ / ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Кыргызстандын географиясы // География Кыргызстана	3	17	2	1	1	60	34	17	17	8	18		Биринчи чет тилинин практикалык курсу // Практический курс первого иностранного языка	4	16	6		6	180	96		96	28	56	
Климат жана экологиялык туруктуулук // Климат и экологическая устойчивость	3	17	2	1	1	60	34	17	17	8	18		Экинчи чет тилинин практикалык курсу // Практический курс второго иностранного языка	4	16	6		6	180	96		96	28	56	
1.Тил илиминдеги маалыматтык технологиялар //Информационные технологии в лингвистике 2.Математикалык методдор жана моделдөө//Математические методы и моделирование	3	17	2	1	1	60	34	17	17	8	18		1. Педагогика // педагогика 2.Маданият таануу// Культурология	4	16	2	1	1	60	32	16	16	9	19	
Биринчи чет тилинин практикалык курсу // Практический курс первого иностранного языка	3	17	10		10	300	170		170	44	86		1. Сынчыл ой жугуртуу // Критическое мышление ; 2.Дискурс жана текст//Дискурс и текст	4	16	2	1	1	60	32	16	16	9	19	
Экинчи чет тилинин практикалык курсу // Практический курс второго иностранного языка	3	17	6		6	180	102		102	26	52		1.Маданият аралык коммуникацияга киришуу// Введение в межкультурную коммуникацию; 2. Котормочунун эл аралык этикети//Международный этикет переводчика	4	16	2	1	1	60	32	16	16	9	19	
Англис тилинин тарыхы жана атайын филологияга киришүү // История англ.языка и введение в спецфилологию	3	17	2	1	1	60	34	17	17	8	18		1.Илимий изилдөөлөрдүн негиздери// Основы научных исследований 2. Колдонмо илимий изилдөөлөр// Прикладные научные исследования	4	16	2	1	1	60	32	16	16	9	19	
Теориялык грамматика //Теоретическая грамматика	3	17	2	1	1	60	34	17	17	8	18		1. Team кесиптик иш башкаруу//Team менеджмент в профессиональной деятельности 2.Кесиптик иш чөйрөдө башкарууну оптималдаштыруу//Оптимизация менеджмента в области профессиональной деятельности	4	16	2	1	1	60	32	16	16	9	19	
Кыргызстандын тарыхы // История Кыргызстана	3	17	4	2	2	120	68	34	34	17	35		Дисциплиналар аралык сынак(Тарых жана география,Кыргыз тили жана адабият)//Междисциплинарный экзамен (История и география Кыргызстана,Кыргызский язык и литература)	4	16	4			120						
													Окуу практикасы//Учебная практика	4	16	4			120						
													Курстук иш//Курсовая работа (Маданият аралык коммуникацияга киришуу// Введение в межкультурную коммуникацию)	4	16									4	
Жыйынтыгы//Итого	3	17	30	14	46	900	510	119	391	127	263		Жыйынтыгы//Итого	4	16	30	5	17	900	352	80	272	103	205	
Өздүк өнүгүү программасы// Программа личностного роста 3- модуль	3	17	2		2	30	34		34	8	18		Өздүк өнүгүү программасы// Программа личностного роста 4- модуль	4	16	2		2	30	32		32	9	19	

ОКУУНУН ҮЧҮНЧҮ ЖЫЛЫ / ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Биринчи чет тилинин практикалык курсу // Практический курс первого иностранного языка	5	16	10		10	300	160		160	47	93		Биринчи чет тилинин практикалык курсу // Практический курс первого иностранного языка	6	16	5		5	150	80		80	23	47
Экинчи чет тилинин практикалык курсу // Практический курс второго иностранного языка	5	16	6		6	180	96		96	28	56		Экинчи чет тилинин практикалык курсу // Практический курс второго иностранного языка	6	16	6		6	180	96		96	28	56
Котормо терияларынын негиздери //Основы теории перевода	5	16	3	1	2	90	48	16	32	14	28		Корпустук лингвистика//Корпусная ливгвистика	6	16	2	1	1	60	32	16	16	9	19
Бизнес пландаштыруу //Бизнес планирование	5	16	2	1	1	60	32	16	16	9	19		Көркөм котормо // Художественный перевод	6	16	2	1	1	60	32	16	16	9	19
Коомдук-саясий котормо // Общественно-политический перевод	5	16	2	1	1	60	32	16	16	9	19		Бизнес котормосу// Бизнес перевод	6	16	2	1	1	60	32	16	16	9	19

Чет тилдерди окутуунун методикасы//Методика преподавания иностранного языка	5	16	3	1	2	90	48	16	32	14	28	
1.Лингвистика менеджменти//Менеджмент в лингвистике, 2.Семиотика жана котормо//Семиотика и перевод	5	16	2	1	1	60	32	16	16	9	19	
Лексикология	5	16	2	1	1	60	32	16	16	9	19	
ЖЫЙЫНТЫГЫ//И ТОГО	5	16	30	6	24	900	480	96	384	140	280	
Өздүк өнүгүү программасы// Программа личностного роста 5- модуль	5	16	2		2	30	32		32	9	19	


Илимий техникалык котормо // Научно-технический перевод	6	16	2	1	1	60	32	16	16	9	19	
Академиялык жазуу //Академическое письмо	6	16	2	1	1	60	32	16	16	9	19	
Чет тилдерди окутуунун методикасы//Методика преподавания иностранного языка	6	16	3	1	2	90	48	16	32	14	28	
Өндүрүштүк практика//Производственная практика	6	16	6						180			
Курсттук иш//курсовая работа (Котормо терияларынын негиздери //Основы теории перевода)	6	16										6
ЖЫЙЫНТЫГЫ//И ТОГО	6	16	30	6	18	900	384	96	288	112	224	
Өздүк өнүгүү программасы// Программа личностного роста 6- модуль	6	16	2		2	30	32		32	9	19	

ОКУУНУН ТӨРТҮНЧҮ ЖЫЛЫ / ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Биринчи чет тилинин практикалык курсу // Практический курс первого иностранного языка	7	15	4		4	120	60		60	20	40	
Азыркы котормо таануу тарыхы// История современного переводоведения	7	15	2	1	1	60	30	15	15	10	20	
Котормонун теориясы жана практикасы// Теория и практика перевода	7	15	4	2	2	120	60	30	30	20	40	
Стилистика	7	15	4	2	2	120	60	30	30	20	40	
Дүйнөлүк адабият//Мировая литература	7	15	4	2	2	120	60	30	30	20	40	
Синхрондук котормо // Синхронный перевод	7	15	4	2	2	120	60	30	30	20	40	
Туризмдеги атайын котормо// Специальный перевод по туризму	7	15	2	1	1	60	30	15	15	10	20	
Аналитикалык окуу//Аналитическое чтение	7	15	6		6	180	90		90	30	60	
Курсттук иш//курсовая работа	7	15										7
ЖЫЙЫНТЫГЫ//И ТОГО	7	15	30	10	20	900	450	150	300	150	300	

Контрастивдүү лингвистика // Контрастивная лингвистика	8	15	3	1	2	90	45	15	30	15	30	
Дүйнөлүк фольклор//Мировой фольклор	8	15	2	1	1	60	30	15	15	10	20	
Синхрондук котормо // Синхронный перевод	8	15	4	2	2	120	60	30	30	20	40	
Аналитикалык окуу // Аналитическое чтение	8	15	4		4	120	60		60	20	40	
Дипломатия тармагындагы оозеки жана жазуу котормосу //Устный и письменный перевод в дипломатической сфере	8	15	3	1	2	90	45	15	30	15	30	
1. Прагматика жана котормо //Прагматика и перевод 2. Семиотика жана котормо //Семиотика и перевод	8	15	2	1	1	60	30	15	15	10	20	
Дипломго чейинки практика// Предквалификационная практика	8	15	6						180			
Жыйынтыктоочу дисциплиналар аралык сынак//Итоговый междисциплинарный экзамен	8	15	3						90			
Бүтүрүүчү квалификациялык иш// Выпускная квалификационная работа	8	15	3						90			
ЖЫЙЫНТЫГЫ//И ТОГО	8	15	30	6	12	900	270	90	180	90	180	

ЧК окуу-административдик иштери боюнча проректору//
Проректор по учебно-административной работе ВК

 Осмонбаева К.М.

Билим берүү Департаментинин Директору
Директор Департамента образования

 доктор PhD Ибраева А.Т

Чыгыш кампустун деканы //
Декан восточного кампуса

 Бексултанова Г.А.

Лингвистика кафедрасынын башчысы/
Зав. кафедрой лингвистики:

 Тургунова Г.А.

"Табигый илимий дисциплиналар" кафедрасынын башчысы
Зав.кафедрой "Естественно-научных дисциплин"

 Асанбекова Ж.И.

"Мамлекеттик жана чет тилдер" кафедрасынын башчысы
Зав.кафедрой Государственного и иностранных языков

 Мамбеталиева С.Ч.

"Дене тарбия" кафедрасынын башчысы
Зав.кафедрой физ.воспитания

 Хромов Г.А.

"СИЖСГИ" кафедрасынын башчысы
Зав.кафедрой социально гуманитарных наук и СР.

 Жоомартова Э.Ж.



«Кыргызстан Эл Аралык Университети» ОИӨК КЭББМ
 Сапатты башкаруу тутуму
 531100 "Лингвистика" багыты боюнча курстардын ырааттуулугу СБТ-ИФ-2.1.12-2024
 НОУ УНПК «Международный университет Кыргызстана»
 Система менеджмента качества
 Последовательность курсов по направлению: 531100 "Лингвистика" СМК-ИФ-2.1.12-2024

БЕКТЕМИН//УТВЕРЖДЕНО
 КЭББМ "КЭУ" ОИӨКнын ректору/
 Ректор НОУ УНПК "МУК"
 т.и.д./д.т.н. проф. Савченко Е. Ю.
 06 2024 г.

КУРСТАРДЫН ЫРААТТУУЛУГУ /ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КУРСОВ

Багыты: 531100 Лингвистика/ Направление: 531100 Лингвистика
 Окутуунун түрү: Күндүзгү// Форма обучения: Очная
 профили: Санариптик лингвистика/Профиль: Цифровая лингвистика

Дисциплиналардын аталышы// Наименование дисциплин	семестр	кредиттер// кредиты				академ сааттар// академические часы								Дисциплиналардын аталышы// Наименование дисциплин	семестр	кредиттер// кредиты				академ сааттар// академические часы						
		жума саны// кредиттердин саны	кол-во недель	кредиттердин саны// количество кредитов	лекция// лекции	практик// практикум	баардык саат// всего часов	аудитор.саат// ауд.часы	лекция	практик// практикум	СРСП	СРС				жыйынтыктоо итоговий контроль курстук иш// курсовая работа	жума саны// кредиттердин саны	кол-во недель	кредиттердин саны// количество кредитов	лекция// лекции	практик// практикум	баардык саат// всего часов	аудитор.саат// ауд.часы	лекция	практик// практикум	СРСП
ОКУУНУН БИРИНЧИ ЖЫЛЫ/ ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ																										
Кыргыз тили жана адабияты // Кыргызский язык и литература	1	16	4	4	120	64		64	19	37			Кыргыз тили жана адабияты // Кыргызский язык и литература	2	16	4	4	120	64		64	19	37			
Орус тили //Русский язык	1	16	2	2	60	32		32	9	19			Орус тили //Русский язык	2	16	2	2	60	32		32	9	19			
Чет тили //Иностранный язык	1	16	2	2	60	32		32	9	19			Философия // Философия	2	16	4	2	2	120	64	32	32	19	37		
Манас таануу//Манасоведение	1	16	2	1	60	32	16	16	9	19			Чет тили //Иностранный язык	2	16	2	2	60	32		32	9	19			
Математика	1	16	2	1	60	32	16	16	9	19			"Тил таануу негиздери"// "Основы языкознания"	2	16	4	2	2	120	64	32	32	19	37		
Информатика	1	16	2	2	60	32		32	9	19			Энвйронментология	2	16	2	1	1	60	32	16	16	9	19		
Биринчи чет тилинин практикалык курсу // Практический курс первого иностранного языка	1	16	12	12	360	192		192	56	112			Биринчи чет тилинин тажрыйбалык курсу //Практический курс первого иностранного языка	2	16	8	8	240	128		128	37	75			
Тил үйрөнүп жаткан өлкөлөрдүн маданияты жана тарыхы // История и культура страны изучаемого языка	1	16	4	2	120	64	32	32	19	37			Байыркы классикалык тилдер // Древние классические языки	2	16	2	2	60	32		32	9	19			
Дене тарбия//Физическая культура	1	16	x										Фонетика теориясы // Теория фонетики	2	16	2	1	1	60	32	16	16	9	19		
ЖЫЙЫНТЫГЫ//ИТОГО	1	16	30	4	26	900	480	64	416	140	280		ЖЫЙЫНТЫГЫ//ИТОГО	2	16	30	6	24	900	480	96	384	140	280		
Өздүк өнүгүү программасы// Программа личностного роста 1- модуль	1	16	2	2	30	32		32	9	19			Дене тарбия//Физическая культура	2	16	x										
													Өздүк өнүгүү программасы// Программа личностного роста 2-модуль	2	16	2	2	30	32		32	9	19			

ОКУУНУН ЭКИНЧИ ЖЫЛЫ / ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Кыргызстандын географиясы // География Кыргызстана	3	17	2	1	1	60	34	17	17	8	18	
Климат жана экологиялык туруктуулук // Климат и экологическая устойчивость	3	17	2	1	1	60	34	17	17	8	18	
1. Тил илиминдеги маалыматтык технологиялар // Информационные технологии в лингвистике 2. Математикалык методдор жана моделдөө // Математические методы и моделирование	3	17	2	1	1	60	34	17	17	8	18	
Биринчи чет тилинин практикалык курсу // Практический курс первого иностранного языка	3	17	10		10	300	170		170	44	86	
Экинчи чет тилинин практикалык курсу // Практический курс второго иностранного языка	3	17	6		6	180	102		102	26	52	
Англис тилинин тарыхы жана атайын филологияга киришүү // История англ. языка и введение в спецфилологию	3	17	2	1	1	60	34	17	17	8	18	
Теориялык грамматика // Теоретическая грамматика	3	17	2	1	1	60	34	17	17	8	18	
Кыргызстандын тарыхы // История Кыргызстана	3	17	4	2	2	120	68	34	34	17	35	
ЖЫЙЫНТЫГЫ//ИТОГО	3	17	30	14	46	900	510	119	391	127	263	
Өздүк өнүгүү программасы // Программа личностного роста 3- модуль	3	17	2		2	30	34		34	8	18	

Биринчи чет тилинин практикалык курсу // Практический курс первого иностранного языка	4	16	6		6	180	96		96	28	56	
Экинчи чет тилинин практикалык курсу // Практический курс второго иностранного языка	4	16	6		6	180	96		96	28	56	
1. Педагогика // педагогика 2. Маданият таануу // Культурология	4	16	2	1	1	60	32	16	16	9	19	
1. Сынчыл ой жугуртуу // Критическое мышление ; 2. Дискурс жана текст // Дискурс и текст	4	16	2	1	1	60	32	16	16	9	19	
Маданият аралык коммуникацияга киришүү // Введение в межкультурную коммуникацию; 2. Котормочунун эл аралык этикети // Международный этикет переводчика	4	16	2	1	1	60	32	16	16	9	19	
1. Илимий изилдөөлөрдүн негиздери // Основы научных исследований 2. Колдонмо илимий изилдөөлөр // Прикладные научные исследования	4	16	2	1	1	60	32	16	16	9	19	
1. Тeam кесиптик иш башкаруу // Team менеджмент в профессиональной деятельности 2. Кесиптик иш чөйрөдө башкарууну оптималдаштыруу // Оптимизация менеджмента в области профессиональной деятельности	4	16	2	1	1	60	32	16	16	9	19	
Дисциплиналар аралык сынак (Тарых жана география, Кыргыз тили жана адабият) // Междисциплинарный экзамен (История и география Кыргызстана, Кыргызский язык и литература)	4	16	4			120						
Окуу практикасы // Учебная практика	4	16	4			120						
Куреттук иш // Курсовая работа (Маданият аралык коммуникацияга киришүү // Введение в межкультурную коммуникацию)	4	16										4
ЖЫЙЫНТЫГЫ//ИТОГО	4	16	30	5	17	900	352	80	272	103	205	
Өздүк өнүгүү программасы // Программа личностного роста 4- модуль	4	16	2		2	30	32		32	9	19	

ОКУУНУН ҮЧҮНЧҮ ЖЫЛЫ / ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

Биринчи чет тилинин практикалык курсу // Практический курс первого иностранного языка	5	16	10		10	300	160		160	47	93	
Экинчи чет тилинин практикалык курсу // Практический курс второго иностранного языка	5	16	6		6	180	96		96	28	56	
Котормо теорияларынын негиздери // Основы теории перевода	5	16	3	1	2	90	48	16	32	14	28	
Бизнес пландаштыруу // Бизнес планирование	5	16	2	1	1	60	32	16	16	9	19	
Коомдук-саясий котормо // Общественно-политический перевод	5	16	2	1	1	60	32	16	16	9	19	

Биринчи чет тилинин практикалык курсу // Практический курс первого иностранного языка	6	16	5		5	150	80		80	23	47	
Экинчи чет тилинин практикалык курсу // Практический курс второго иностранного языка	6	16	6		6	180	96		96	28	56	
Корпустук лингвистика // Корпусная лингвистика	6	16	2	1	1	60	32	16	16	9	19	
Көркөм котормо // Художественный перевод	6	16	2	1	1	60	32	16	16	9	19	
Бизнес котормосу // Бизнес перевод	6	16	2	1	1	60	32	16	16	9	19	

Методика преподавания иностранного языка	5	16	3	1	2	90	48	16	32	14	28	
Лингвистика менеджмента // Менеджмент в лингвистике,	5	16	2	1	1	60	32	16	16	9	19	
2 Семиотика жана котормо // Семиотика и перевод												
Лексикология	5	16	2	1	1	60	32	16	16	9	19	
Жыйынтыгы//Итого	5	16	30	6	24	900	480	96	384	140	280	
Өздүк өнүгүү программасы //												
Программа личностного роста 5- модуль	5	16	2		2	30	32		32	9	19	


Илимий техникалык котормо // Научно-технический перевод	6	16	2	1	1	60	32	16	16	9	19	
Академиялык жазуу // Академическое письмо	6	16	2	1	1	60	32	16	16	9	19	
Чет тилдерди окутуунун методикасы // Методика преподавания иностранного языка	6	16	3	1	2	90	48	16	32	14	28	
Өндүрүштүк практика // Производственная практика	6	16	6			180						
Курсттук иш // курсовая работа (Котормо теорияларынын негизинде // Основы теории перевода)	6	16										6
Жыйынтыгы//Итого	6	16	30	6	24	900	384	96	288	112	224	
Өздүк өнүгүү программасы //												
Программа личностного роста 6- модуль	6	16	2		2	30	32		32	9	19	

ОКУУНУН ТӨРТҮНЧҮ ЖЫЛЫ / ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ


Биринчи чет тилинин практикалык курсу // Практический курс первого иностранного языка	7	15	4		4	120	60		60	20	40	
Программалоо жана алгоритмдердин теориясы // Программирование и теория алгоритмов	7	15	2	1	1	60	30	15	15	10	20	
Котормонун теориясы жана практикасы // Теория и практика перевода	7	15	4	2	2	120	60	30	30	20	40	
Стилистика	7	15	4	2	2	120	60	30	30	20	40	
Дүйнөлүк адабият // Мировая литература	7	15	4	2	2	120	60	30	30	20	40	
Синхрондук котормо // Синхронный перевод	7	15	4	2	2	120	60	30	30	20	40	
туризмдеги атайын котормо // Специальный перевод по туризму	7	15	2	1	1	60	30	15	15	10	20	
Аналитикалык окуу // Аналитическое чтение	7	15	6		6	180	90		90	30	60	
Курсттук иш // курсовая работа	7	15										7
Жыйынтыгы//Итого	7	15	30	10	20	900	450	150	300	150	300	

Контрастивдүү лингвистика // Контрастивная лингвистика	8	15	3	1	2	90	45	15	30	15	30	
Мультимедиялык программалоо технологиясы // Технология мультимедия программирования	8	15	2	1	1	60	30	15	15	10	20	
Синхрондук котормо // Синхронный перевод	8	15	4	2	2	120	60	30	30	20	40	
Аналитикалык окуу // Аналитическое чтение	8	15	4		4	120	60		60	20	40	
Дипломатия тармагындагы оозеки жана жазуу котормосу // Устный и письменный перевод в дипломатической сфере	8	15	3	1	2	90	45	15	30	15	30	
1 Лингвисттер үчүн маалыматтарды талдоо // Анализ данных для лингвистов, 2. Машиналык котормо // Машинный перевод	8	15	2	1	1	60	30	15	15	10	20	
Дипломго чейинки практика // Предквалификационная практика	8	15	6			180						
Жыйынтыктоочу дисциплиналар аралык сынак // Итоговый междисциплинарный экзамен	8	15	3			90						
Бүтүрүүчү квалификациялык иш // Выпускная квалификационная работа	8	15	3			90						
Жыйынтыгы//Итого	8	15	30	6	12	900	270	90	180	90	180	

ЧК окуу-административдик иштери боюнча проректору //
Проректор по учебно-административной работе ВК


Осмонбаева К.М.

"Табигый илимий дисциплиналар" кафедрасынын башчысы,
Зав.кафедрой "Естественно-научных дисциплин"


Асанбекова Ж.И.

Билим берүү Департаментинин Директору
Директор Департамента образования


доктор PhD. Ибраева А.Т.

"Мамлекеттик жана чет тилдер" кафедрасынын башчысы
Зав.кафедрой Государственного и иностранных языков


Мамбеталиева С.Ч.

Чыгыш кампусун деканы //
Декан восточного кампуса


Бексултанова Г.А.

"Дене тарбия" кафедрасынын башчысы
Зав.кафедрой физ. воспитания


Хромов Г.А.

Лингвистика кафедрасынын башчысы/
Зав. кафедрой лингвистики:


Тургунова Г.А.

"СИЖСГИ" кафедрасынын башчысы
Зав.кафедрой социально гуманитарных наук и СР


Жоомартова Э.Ж.